



Эсепле

## «Республиканы промышленностуну онглары анган да уллу болгъанларына ишексизме»

Къабарты-Малкъарны бюджетин къурагъан бѐлюмден бири промышленносту. Анга уа биоглобалде 605 предпритие киреди. 2023 жылны эсеплерине кѐре, промышленность производствуну индекси 103,8 проценти туттанды.

Аны эсе барууу тѐрт жылны ичинде сакъланады эмда, санкцияла бла байламлы болумга да къарамал, республиканы предпритиялары битеуроссий рынокда аслам жѐр ала барадыла.

Республикада кийимле тигиу, къуам согъуу, медицина, автортспортла керекли затла чыгъаруу ити да акъяланганды. Къурулуш къыстау бардыргъаны, жолла ишленгенлери бла байламлы киричле, асфальт, бетон, къара термендер абериле, пластик терезеле чыгъаруу да кѐбейгенди.

Бизде къыралда жангъы болгъан эмда бек магъанлыкъ саналгъан предпритиянда да бардыла. Ала кюч ала барадыла, импортну алыштырыуу да юлошлери къошадыла. Сѐз ючюн, «Терекалмаз» завод жалган малмаса чыгъарыу башлаганды. Ала уа тыш къыралда чыгъарылгъанлардан 10 кереге тутхулулдула.



Парламент

## Халкъ чыгъармачылыкъ бла кюрешгенлени тизмеси къураллыкъды

«Халкъны бла жѐр-жерлени табыргат эм техноген къоркъууу болумладан сакълану юсюнден» республикада законну 31-чи статьясына тюзетиле биринчи эм экинчи окуулууда къабал кѐригенди. Жамаат къоркъуусулукъ эм коррупцияга къажау комитетни башчысы Михаил Криво билдиргенча, закон федерал излемлеге келтирилгенди.

Белгиленген законну 31-чи статьясы жангъытылганды. Алай бла къауыс болумлары тохтатыу эм хатасын кетериу жаны бла къыстыркъы молнону фондуну регионну толтуруу влесте органы къурагъаны жагъаганды. Аны ичинде Правительство тохташдырады, дегенди ол.

«Билим беруюю юсюнден» законну 10-чу статьясына тюзетиле да эки окулууда къаралганды. Анда сѐз салукларына кѐре келчинген онглары болгъан окуучулары халкъны аш-суу бла жалчытуу юсюнден барады. Жарыкъландыруу эм илму министр Анзор Езаов айтханыча, республика законна жангы жорукъ кийирилгенди.

Школчуну окутуу юиде къуралган кезиуде анга жылны аш-сууну орунна ахча тѐлерге деген жорукъ кийириледи. Аны ичинде Правительство къурайды. Алай бла республикада закон федерал жорукълага келтирилгенди, дегенди министр.

«Кѐл чыгъармачылыкъ юсюнден» республикада законна да хазырлангандыла тюзетиле. Маданият, граждн обществону айнтыуу эм информация политика жаны бла комитетни башчысы Заурбек Кумалову анылатханыча кѐре, халкъ чыгъармачылыкъ бла кюрешгенлени реестрин къурагъа белгиленди.

Аны маданият жаны бла къырал влесте органы хазырларкыды. Аны бла бирге кѐл чыгъармачылыкъ жаны бла эксперт советин болгъуну къабал кѐроу да аны жуапалыгъына бериледи, дегенди ол.

КЪМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный **Зумакуланы Борис** парламентарийлени былытлары эсеплери бла шагъырай этгенди.

Борис Мустафавич уполномоченный ишин федерал эм регион къырал влесте органы, жамаат организацияла, дин биригилеуе бла байламлыкъда бардырганбын белгилгенди. Энци аскер операциягъа

КЪМР-ни Парламентини кезиулю пленар жыйлыуунда депутатла республикада законланы проектлени озгенди, дагыда КЪМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный былыт тамамлагъан ишин юсюнде докладла тынгылагъандыла, билим беруюю болуму да тинтенди. Кенешини спикер Татьяна Егорова бардыргъанды.



къатышханлагъа болушлукъга баш магъан берилген айтханды.

Бизге фронтда жан берген аскерилени излерге болушлукъ излеп келдиле жуукълары. Аскерилерибизни юйюрлери бла дайым да тубешибиз. Онг болгъанына кѐре социал жумушларын тамамларгъа болушлукъ, дегенди.

2023 жылда Уполномоченныйге 540

тарыгъуу бла тилек берилгенди. Аладан ючюсю уруну коллективленди келгенди. Борис Мустафавич республикада адамлары эркинликлени система халда бузукълукла этилмегенлерине сз бурганды.

Тилеклени бла тарыгъуулары саны азайганды. Ол а инсанларыгъы энци аскер операцияны мурастарын аныгълугъанлары, аскерилерибизге болушлукъды.

энци даража бергенлери бла байламлыды. Къыралыбизгъа быллай магъанлы заманда адамларыбиз кеслерини излемлерин унутуу. Ата журтубузун сейрлеринди ал болжалга саладыла, деп белгилгенди омулдсэн.

Зумакуланы Борис республикада граждн обществону институтлары айныгъланлары, ала да адамны эркинликлери сакълану жаны бла мадарла толтурууларыны юсерлерин айтханды. Сѐз праволу билим беруюю кенгертину, инсанлагъа халкъсыз юридический болушлукъну юсерлениден баргъанды. Ахыр жыллада уа инсанланы жарыуларын прикъланы кезиуде къырал влесте органыны келечилерине билдирге, аланы тамамларга онглары барады.

Болсада республикада адамланы эркинликлери бла праволарын сакъланда кемчиликле энтта бардыла. Тарыгъуулары жазыуларыны прикъланы кезиуде къырал влесте органыны келечилерине, сюдню онуларына тарыгъуула да бардыла.

Докладла башламчылыкъла да этилгенди. Сѐзге, энци аскер операцияны ветеранлары реабилитация мадарла бардыргъа, урунуу ветераны деген сайты атны бергенде нызамы эмда льготаланы алышыргъа, ѐксоз сабиллени жашау журтла бла жалчытуу жаны бла федерал программа жарашдырыргъа эм башчала.

Татьяна Егорова, докладны сѐзге, ачыкъландыган кемчиликлени тамамлау жаны бла мадарла кереклисин чертенди. Дагыда Парламентини бла Уполномоченныйи араларында хайырлы байламчылыкъла къуралгандыры ючюн ыразылыгъын айтп, ала мындай ары да депутатланы жангы къаууму бла келечилериникирине шытанганын белгилгенди.

Депутатла КЪМР-де билим берую системаны болумун эм айнтыу онгларын да озгенди. Аны юсюнден жарыкъландыруу эм илму министр Анзор Езаов билдиргенди. Аны юсюнден материалны «Заман» келер номеринде оксургъа болушлукъ.

ТИКАЛАНЫ Фатима.

Айыруула

## Кѐл кѐторуле башлангандыла

«Единая Россия» партия законла чыгъарууу органла депутатланы эмда жѐр-жерли самоуправление органларына келечилени алгъанды сайлауу башлаганды. Айыруула алы кѐл кѐторуу 24 майгъа дерри бардырылганды.

«Единая Россия» айыруула алы сайлауларына Российни акъылбашлыкъ болгъан хар инсанды да къатышыргъа болушлукъ. Бу ише къошулуру ючюн Гоосулду порталны болушлукъу бла P.G.E.R.R.U сайтада эсепле турурга керекди.

Быйыл кюч артында кѐл кѐторулеге 46 милле айыруу къатышаркыды. Законна чыгъаруу органланы, шахар думаланы депутатланы кандидатланы сайлау алы кѐл кѐторулеуе уа аладан бек аздан 10 проценти келчлери белгиленди, дегенди партияны генсеветини секретары оруубасары Сергей Перминов.

Аны айтханыча кѐре, праймеризге къатышыргъа сѐйгенлери 7 милден астам адам билдиргенди. «Аланы саны энтта өстенлей барыкды. Тиниле турган завекла да бардыла. Эсепле турурга энтта заман барды», деп къошанды ол.

Эсигизге салайыкъ: «Единая Россия» айыруула алы кѐл кѐторулеуе къатышыргъа сѐйгенле P.G.E.R.R.U сайтада эсепле 25 апрельде дерри турурга болушлукъ. Депутатла кандидатла ючюн кѐл кѐторуу 20-25 майда бардырылганды, аны эсеплери 29 майда белгили болушлукъла.

Быйыл сентябрде кѐл кѐторууно бириктирилген кюндеде 67 айыруу бардырылганды, алада 25 милден астам кандидат билдиргенди. Ол санада 19 регионну башчылары, 13 регионда бла 21 шахарда законла чыгъаруу органы депутатлары, дагыда жѐр-жерли самоуправление органыны келечилери сайлангандыла.

ТОКЛАНЫ Фатима хазырлагъанды.

Тюрленуле

## Маданият байкъыларына къайгырып

Къабарты-Малкъарда ахыр беш жылны ичинде Атажуну, Эски Черке, Огъары Чегем, Къара-Суу, Натан, Залкудес эм Аудиеро къырал драма театры ишленгенди. Нальчикте уа маданиятын айнтыуу ара ачыгъланды. Дагыда бу кезиуде 25 маданият кой, 19 сабий чыгъармачылыкъ школ, онбеш муниципал китапхана, республикалы гинки театр, жаш къуруучу китапхана, Миллет музей эм башха учрежденила бла объекте жангъытылганды. Малкъар къырал драма театры, Псыххда Маданият койно, Тебси Курьукъиде уа сабий чыгъармачылыкъ школ тапландырылгандыла.

Саулай айтханда, сагъынлгъан кезиуде къурулу эмда жангъытуу ише битуде да 122 объекте бардырылганды. Ала къыс бла оборудоулене, инструментле эмда мебель бла да жалчытылгандыла.

Быйлыны юсюнден айтханда уа, жылны ахырында дерри хушерини жаш тѐлюно Нальчикде къваласын, Элбрус бла Псыхурей элдеде Маданият койлени къурулуларын боаргъа, Малкада, Сармакхода эмда Октябрьдеде Маданият койлеге уа реконгъа этил чыгъаргъа белгиленди.

Сагъынлгъан ише бары да 2019 жылдан башлап, «Маданият» миллет проектни, «Маданиятын айнтыуу» эмда «Элени хар жаны бла да айнтыуу» къырал программаланы келечилерине бардырыладыла.

Республиканы башчысы Казбек Коков маданият мажорелде эмда чыгъармачылыкъ бла кюрешген инсанлагъа болушлукъ, маданиятын айнтыуу оягъа къурууу, аны юсю бла уа адет-тѐрелени эмда Российни маданият энцилин сакълануу магъанасы уллу болганын кѐп кере чертенди. Огъан жылдан башлап, республикада чыгъармачылыкъ проектелге берилген грантланы ѐлчемлери өстенди, маданият эмда чыгъармачылыкъ жаны бла айналыш ишленгенди, хушерини жаш тѐлю бла ишленуу бардыргъанлага тѐленген къырал стипендияла эки кереге кѐбейгенди.

Этилген мадарланы хайырлы болганы баямды: жаладан маданият койлени мураорунда ишленген клуб биригилеуе (аланы саны 146 болды) бююкчюле 52 милден сабий жорукъы. Алгын жылла бла телеширедеде, ол къайда нѐшю.

УПЫШАЛЛАНЫ Мурат.

Жазылыу-2024

## Изи ишни болжалгъа салмагъызы



«Урунени Жалауанды» Жазылыу битуде почта бѐлюмлеринде 2024 жылны экинчи Жарыныны Жазылыу ишлене ишленди «Заман» жазылыу битуде, аны ары болжалгъа салмай, ишленди къатышыны кѐриууу. Жазылыуу битуде тюрленелеринде - 897 еси б.и.и. 96 катекери.

БИЗНИ ИНДЕКСИЗ - 315893



## Даража Юлгюлюлени санында

«Россей - амалланы къыралы» деген Президент платформаны келечилеринде кутралын бардыргъанды. «Ол бизни юйюр тѐребиниз» деген эришуге Къабарты-Малкъардан Кокутенколаны бла Лебедевлени юйюру къатышды.

Бу уллу юйюруно келечилери медицинада ишлейди. Аланы барысыны да урунуу стажлары 580 жыл болады. Ынна Тамара Музаиновна ишинде педиаггдан баш врачка дерри жетгенди, «КЪМР-ни сыйлы враччы» деген атха тийишли болганды. Анна Владимир Александрович КЪМР-ни салукъ сакълануу министрини оруубасары болуп ишленгенди. Къылары Елена «Жулдузчык» санаторийни баш враччыды. Ол

юйюрлерини тарыхы бла сыйоу кюрешеди.

Елена Александровна билдиргенге кѐре, эришуге къатышыргъа деген оюмга аланы юйюрлери бирден келгенди. Аланы къауум жетулгенден къуралды.

Мени баш ием Василий Кокутенко эм бизни юч сабилыбыз. Кокутенко Дондагы Ростовда бардырылгъан жарым финал эришугеуно къатышуу бизни юйюрлюбюз нечк биригиуле болгъанын ачыкълаганды. Эришуге хал бек аламант эди. Биз энтта бир кере тоюноктоу къыралыбыз, кертиси бла да, адамларына онгла къурау жаны бла бек аламант болгъанына, - деп чертенди ол.

«Юйюруно жылна» жораланы бардырылгъан конкурсуу ахыр кесигине уа Шимал Кавказдан 7 команда чыгъганды. Ала энди жазда бардырылгъа ахыр эришуге къатышыргъадыла. Аны эсеплери уа 8 июльгъа – Юйюруно, сыймекликин эм кертичиликин кюноне – жуукъ заманнга чыгъарылгандыла.

Эсигизге салайыкъ, бу конкурсуу хар региондан 86 команда, 1624 адам – къатышардыла. Дагыда Къазакъстанда бла Хорватиядан да юйюрле къошулуруу сѐйгенлерин билдиргенди.

Алай бла, хорлагъан 30 юйюр жашау журтла бла болушларын игилендириуге 5-шер миллион сом ачла бла сауылганырыкъдыла. Дагыда 300 юйюрге уа солурча жолуучулукъга пугъекала берилликди.

КЪАСЫМЛАНЫ Аминат.

«Заман» газетини 100-жыллыгына

«Кесине мукъуладисча тартханды, бийик культураны бла хурметге тийишли эди»

Эсепле

Азатлыканы жырчысы

Биялим

«Сабиллени хунерлерин айныгъан ара болурга итинибиз»

Устапа

Ташны, агачны да дунясында

Юйретуу

Адеп-къылыкъгы гитчеликден тюшондуре





### Устапа

*Көп болмай биз кенделикчи жаш уста Деу-аланы Азрет бла табыгачынча. О табигачыны саугаыларын начпачал, кезиню кую-андырыгача затла иштейди. Азрет биогюн ушакъ негерими.*

## Ташны, агъачны да дуниясында

Азрет, ташны бла агъачны дуниясын англарюн кюнөн терен сезим керекди. Сени суюклемигит кыйдан келеди?

Атамдан бла атамдан. Атам кылунидан неге да бек устанды. Мен да андан ойренгенме. Атам: «Мени атам ойреткенден, сен да кыра да, ойрен» - дедуче эди гичегимден. Абаданла югло болуп, сөз бла, иш бла, өз бла, кылык бла да, алай өсгөнме. 32 жылым тольганды. Сабийлигимде көрөмүн терк ала болур эдим, аз-задан туткан ишеним союпо, аны мегени кетирюу итениме.

Сен агъач бла, таш бла да ишлесе, Экинсиден кыйсы бла ишлеген тынды?

Таш бла ишлеген тынды. Табигачы анны кесими бир торлю затта ушакъан сыфаты болды. Аны кырагъандай окуяна андала неч усталпылыгы тошомне. Агъач а кесине энци кылукъ излейди. Жарымчала, пура болмача, аны энци халда сакарлыга, кырургъа, тюз сайларга керек болды. Этген затында аз да чурум кычкырысанга а, ол кызырт болуп кылады. Агъача жорюги таркан кезида аш бла иштейме. Таш бламы, агъач бламы ишлеригим халыма керс сайнады.

Биринчи ишиги эсинде тутамсы?

Биринчи юююмде хуна ишлегенме. 10-чү классда окуй турганымда, жаз башында башпал, 11-чи классда жаз башында башпачым. Ол куна жар конуен кез алпымдады. Сабийликке этген ишим бла өкмөленичарды.

Эсинде кызыл эми сейир зат неди ишинде?

Билемисиз, ташны жаргандан, аны кичине табыгач оюлу болдында. Көп торлю изыктык, формалы. Бирде, юйде ишлей турганында, таш жарамда да, аны кичине ур Жашууны тукум тамгалары тошеди. Жашууладан бир жаш, аны энтитай, келип тилеи аны алып кеткен эди. Ол мени эсинде хышыруу эсерюу болуп кылагъанды.

Этер иштерини оюмун а кыйдан аласа?

Билмей турганында эсиме тошот да кыладым. Ташны көрсөм, андан этилик зат акылыма арта да тошеди. Бир ишчи башпал, андан айырмай, ахырында терк бардырыма дейламмы. Бирде, аны эте туруп, эсеме бир башха иш тошоп



кыласа, бирин кыююп, аны да башлауучума. Барын да кыююп, кез алпыма арталында башхасы келип кылагъаны да болды. Этти мен ол ишени эрте-коч болса да толтурума, алай болжаллары созулурга тошот да кыалуучу.

Заказла бла уа ишлейси?

Алай да болды. Ишимди көрүп, селенчи чакыруучула. Нальчикде, кеси элибизде, Терс-Кында, Азауда, Элбурс элде да ишлегенме. Анда көбүсүндө ийеним мурдорларын тыштагачым, фонтанла, арбада жалу жолукса, ким не сойсе да ташдан, анга керс башха ишле да жалчыта турганма.

Кесинг кылуниг бла этен ишени сытап а кергениме?

Жуу ташдан этилген затлагъа туристке бек жан атадыла. Этген затларымы алагыча сатар онгум бола туруучу.

Ташны сайлауда неге ишанаса?

Кесим жаратсам, бир башхача да сефир болур бу ден, алай алама аны. Бирде уа, ташны көрөмүн, андан этер затым кез алпыма келсе, жаратып ала да сайлама.

Ташыны апарына а билемисе? Кыайсылары бла ишлесе?

Аммонит, андрадит, риолит, пордофрит, сандид, ортрит, тетрамит, чегимит – была ташыны апарыдыла. Алай мен аммонит эи септарила бла, сора интернетте апары динозавры жумурталары ден алайла болдында да, была бек ишлейме. Аланы ийлери бош болганы себепке, бек багылачыла. Нен дегенде, аланы уаунуна кесип, ичлерин башха минералла бла толтуруп, столла этедиле. Ол а табигачы матери-

алдан болганы себепке, бек багылачы болды. Заюковну ахырнда «телиени алтыны» деген бир таш да барды. Аны сакарлаган бек кыйын болды. Жер ичимде ол таштай турганычыла, топуракчанд айрылса уа, ууалып кылады. Андан бир зат ишленген, ташны керекли рстворла бла кыадыргычы, ол бузулуп кылуучу. Аны себепке ишлерге ташыны сайлау сейир жумушду дегер болукчыду. Бу жашыга аны юсондон жар затны да билгере керсе болоса.

Кесинг устандан санга югло болганы кимдиле?

Юйде не иш эте бара эсек да, кесибиз, кишини чакырмай этебиз. Чырак тартуу, газ салыу, суу өтдөрү, кылау, сортоду, дагыда башлама. Суу болсо, хар неге да атамдан ойренгенме. Сора таш бла ишлеуде конушымда бир аламат уста барды. Текуяны Мухтими жаша Магомед, ол да мени көп затта тошонодуренди. Плитка бла, пластик бла да ишлене тасхаларын Баланыны Хазы чыккылагъанды. Бу жашагыра аны ююн бек арзыма.

Кысык заманда не бла кырагъа умулгас?

Аллах буюрса, бахтадан фонтан этере он саклап турма да, былып болалымызы билмейме, алай жайда солурча бесерда уа салкыкыма. Ол ишни көз артында башпал, мурдорун да кыюп хазырлагъым, алай аны андан арн бардырыч ююн, заман, конюю халы, кесими жорюгими тынчыгыра керекдиле уа, аламы саклап турама. Алайда камин бла мангал этер ююн көп таш хазырлап турама да, ол ишни да кылгага ашыр ахкыларым.

Бу усталык тылопенде келгени себепке, башхалы ойретирге, жаш тейю билмиги бериге умуноу бармыды?

Бек да сойот ойретиркиме. Жарыгъыча, кептегел он керек болмагъанча керюнеди. Бу иште сабылык, терен акыл, твок, өтдөрлук киле-нди. Кимчи сатуу-агыча фахмуу болды, кимчи уа былып усталыкыча тиктени. Көп аламат кул усталаны таныймы, мында кесире иш тапмай, Россияны башха жерлерине кетип урунганамы. Боссе нек эсек да багысан чыгармайдыла кул усталы.

Шахардан тышына бир отуз километр барлык болса, ландшафт дизайнерге кырап, багы бири кеткенери ююн 20 минг сом аладыла. Жалчада прокт этгенликте уа 50-60 минг сом изилдеди. Сени алай чакырыч ююн а, иштейре устуу рекламла ишине тюз бардыра биген болушукчунг болурга керекди. Башхача айтханда, билмиден сора да, башха шартла да изилдене. Жаш адамла уа, аламы усталыкыны алса, эрнимей ишлеселсе, бек ахшы болуучу. Бу ари үйде тылопенде тейю өтдөрюню магвалыгычын да ангылтай, ол алай болур деген ышандыма.

Ушакъны ТЕМУККУЛАНЫ Асият бардыргъанды.

### Жетишим



Дубайда аскер каратеден бла гуреплинден «Kagate Sport» 45- деген дара-жакы кыска аралы эришүү кырулганды, анга дунинга эи кичю гөефери кыатыхандыла.

Дунинга чемпиону тырыауучу гөефер Тебуланы Мырза-Бекни бла лиганы алыгынын чемпиону бразилиячы Луис Росаны эршиш-лерини кыска эми сакланган тобешу болганды. Ары дери бо эки спортчу 2019 жылда сынашкан эдиле, ол заманда судьяла бирча онугъа келпайды, хорлам Рошгаша берилгенди. Бу жол Мырза-Бек, Луисни бирини раунда окуяна негузга жиберип, чемпион бек бачу кырууланганды. Аны тренере Евгений Могиловец бла Аслан Губашев ойретедиле.

### Спорт

## Эки кыауумбуз да биринчи жерде

Долагыч Ростова шибюнолоп пльтитордан Олимпиаданы эки кере чемпиону Андрей Моисевсны саугаыларына битеросый эришүү бардырылганды. Анда майдалла ююн кыралны 10 регионундан 200-ге жуукук 11-15-жылык спортчу сынашканды. Кыабарты Малкыары кыралыны кыауум битуюкоманда эсепте биринчи жерни алыганды. Энци эсепте Атабийланы Малика хорлагъанды, Кыалабекланы Азиза – ююмуш, Абайланы Алия уа доммак майдалла кыралганды. Жашларьбыда да битуюпо эсепте алыч жерге чакътандыла, энци эсепте уа Александр Блажко – бирини, Боттланы Дамир ююнчю болгандыла. Спортчулары тренере Сергей Зенин бла Владимир Телпер ойретедиле.

### Хорлагъанлагъа чемпионатха жол ачыккъы



Алгаракълада Нальчикде Шимал-Кавказ федерал округни биринчилигине 12-14-жылык жаш тейюно арасында самбодан эришүүлери бардырылгандыла. Арбы Шимал-Кавказ федерал округи республикаларында, Ставрополь крайдан да 150 спортчу кыатыханды. Бу эришүүлени кылай кыралганыларында, анда кеси аурурукларында алыч ю жерни алганыла башха магъаналы эришүүлери Барлыкъы турини баш судьясы Мурат Пчидише айтды.

Спорту дюзю торлюсюнден айырылып самбодан эки федерация кыруалганы алай көп болмады. Биогюнлюк дунинга чемпиолары Олег Багов, Аслан Унашкотов, Аслан Абазов, дунинга биринчилигинде хорлагъаны Аслан Абазов, Темирлан Бесланов, Аптир Солиров бардыла. Тиширула да, спорту бу торлюсю бола кереше, жетишмеле болудра башлагъандыла. Самбо бла Нальчикде, Терекде, Прохладненде, Чегемде, Кисловодке, Эски Черекде, Аргундан бек тынгылу керешедиле. Черек, Зольск, Элбурс, Лескен райондада спорту бу торлюсю алай көн жайылмаганды.

Биринчи ююн жашла, кызыла да жыгышыкандыла. Экинчи ююн ол жашлы арып сында бек ауура эришгенди. Эришүүлери бара тургандан, кыюну республикадан келгенге бла тынашканды. Марат Абитов

### УХСИН

## Кеслерин аш бла жалчытыр ююн

КМР-ни аманлыкчылары терсиклерине жолукчулар учуредиялыда сабан ишле башлагъандыла. Биогюнне 350 кетер севилгенди.

Сабан ишледе 5-чи номерли колоннада турганыла ишлейди. Биогюнне жалчыкыла эмда нартох севилгенди. Жукъу ке-

зиде уа чөплүк салынып башланаркыды. УФСИН-ни башчысына орунбасары Аслан Абазов айтханыча, ведомстволу учуредияны ашу-су кереклени жалчытырга энци э бурулады. Ол мурат бла сабан ишлеге тутулганыла да тартыладыла. Ала эл молк усталыкыла уа учуредиянда профессионал билим берген училишле юйренди. Битеу да бирге 600 кетер жер севилгенди. Кюз артында уа минг тонна тирлик жаярга мурат барды, ол санда будай, арпа, чогондор да башхала.

Жыйылган тирлик жуулаха тартуу учуредияны кереклени жалчытырны айтчырады. Дагыда, келишимде деп, тирликни сатарга билинбеше, эл билдиргенди бизге УФСИН-ни пресс-службасындан.

### Юйретни



## Агел-кылыккыга гитчеликден тошонодур

Долинскде 28-чи номерли прогимназияга жорюгөн са-бийден абдан кыауумуну арасында малкыр, кыабарты лезтеге алап, торлю-торлю байрамда аны да торк-торк кыруадыла. Алай бла ойретюнуе себиляге гитчеликден тилин билчра, киталаны союра, тархы-дан бла маданиядан халларлы болуча этере иткенди-ле. Алгаракълада да акылман Мечиланы Казимге алап адабият-музыка ингири кырагъандыла. Алагъа юйретю-чу башийланы Фатимат башчылык этгенди.

Ол байрамга Нальчик шахарны Билим берюу департаментини методи-ка арасыны келечилери, Нальчикде 5-чи номерли «Ивушка» сабий садны таматасы Лидия Азизова, республикалы радиону кор-респондентери Наршулла Мамина бла Кайталаны Аминат, 20-чы, 9-чу номер-ли орта шолланы малкыр-тиден бла литературадан

1-чи, 2-чи, 3-чу эмда 4-чю класдагы окуркучу-ка Маречиланы Казими намуларын окутуганды, сахла оюн көргозгенди-ле. Ол жон кызыкчыла бла жашкычыла, аланы араларында уа кыабарты, орусун эмда догерли сабийле да болгандыла, хар намузу шахта, аныгы-лашынуучу айтхандан сора

### Росвардия

## Хар псымовгъа суратла салып

Росвардияны КМР-де Управленийсыны энци аскер операцияга кыатышхан кулукчулары республиканы ёсюп келген телосондон кыайгыруулыкуну севилгенди. Бу кондеде жерлешерибизге Нальчикке 8-чи номерли шолону окуркучуларындан письмолла келгенди. Жашкычыла бла кызыкчыла аскерчилеге тууган журтубуну кыруулаганылары ююн ырызыкыл сөзге жазылдыла, жуукъу заманда Хорлам бла юйренине кыайтырларын тежегенди. Хар псымовгъа уа шолчуна кеслери ишлеген суратлары да салгъандыла.

Окучуучуны бла шолону онокучуларын

### Сатыу-алыу

## Жарык бетли тюкенчи

Биогюнлюкде Жангы Малкырада терт тюкен ишлейди. Ол себепден, элден чыкмай, адам не да алапкыды, аш-суддан тышында, юйге эи техника керек затла да. Эм улупадан бирине уа «Элбурс» тюкен саналады.

Ол эли ара орामында социал магъаналы учуредияны тириесинде ормалды. Алыч он (РАЙПО-ну) ирегинде болганды. Предлагини-матель аны, алыч, ишле-



тип башлагъаны ол жыл чакъты өткенди.

Тюкенге киргенбизде, тюкенчины жар келгенге ышарып тюбегенине эс бурбады.

Элде танымалган адамын жокду. Юг-эсенни сурамай да болмады эци бирлеге санокъе сатыу этере да тошеди, – дейди тюкенчи меси Гайталаны Барина.

Тюкенден тышында да,

### Билдириу

## Атлада – тау жолла бла

Черек районун эи Бизын-гы эми администрацияларыны башламчылары бла 2024 жылы 27 апрелинде «Бизынгы» альпинист лагерде атлада «Тау жол» деген жолочулук боллукъу.

Анга кыатышырга сойгене Бизынгыны администрациясыны кыатында 7:00-8:00 саягъатда жылгылырга керекдиле. Жолгъа ала 9:00 саягъатда атланаркыдыла.

### УЧРЕДИТЕЛЬСЬЕ: КЫАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИ БЛА ПРАВИТЕЛЬСТВОСУ

<b>Баш редактор</b> КЪОНАКЪЛАНЫ Хасан <b>РЕДАКЦИЯ:</b> ТЕКУШАНЫ Хауа (баш редактору орунбасар), ЖАН УРАЗИАНЫ Набает (баш редактору оубасары), ТОКЪУШАНЫ Борк (жууалы секретары), МУСУКАЛАНЫ Сакнат, ТИКАЛАНЫ Фатима, ТРАМАЛАНЫ Зуура, УМБАШАНЫ Мурат.	<b>ТЕЛЕФОНИЛА:</b> Редактору приминий – 42-63-01. Баш редактору орунбасары – 42-38-21, 40-64-82. Жууалы секретары – 40-28-97. Секретари – 40-93-62. Корректоры, спецнашисте – 42-63-52. <b>РЕДАКЦИЯНЫ БЕТОМТЕР:</b> Поштына эм правды – 42-34-82, 42-67-68. Экономика – 42-66-73. Културга – 42-66-76. Социал ишле – 42-75-82, 40-59-18. Курортта, турзм эм спорт – 40-39-03, 42-66-71. Окуучуула бла байдамкыла жорюгетю эм жалчыу – 42-37-94. Сурат алау – 40-59-18. Энци корреспондент – 42-68-72. Операторла – 42-66-87.	Редакция авторла бла кыагъат жорюгетюйд. Кыюл жазыкыла реинвастия эмди ала артка кыагырлыкыла. Газетде басмаданган материалды айтылгандан омонда ресакцияны омон бла кесиместге боллукъуды. Алай айтылган хар зат ююн Россия Федерацияны Басмамы юсондон законун тынодулкыла материалды авторлары кесери жууадыла. Редакция авторлардан 400 гает тизгенден (машипка бла жазылган 5-6 бет) кеңи аймады. Газет Саягыны, информация технологияны эмда асадымы коммуникацияны ишлери жаны бла федерал надарл службаны (Роскомнадзору) Кыабарты-Малкырада управленийсында 2016 жылда 19 декабрьге регистрация этигенди. Регистрация номер – ПИ № ТУ07-00118. Индекс – П 5893	Газетин басмагы «КМР-Медиа» ТКУ-чу компьютер службасы жазып этигенди. Газет «Издательство «Южный регион» ООО-чу типографиясында басмаганында. Ставрополь край, Ессентуки ш, Никольский орам, 5а Газетини ислерине ташуучу ююн КМР-ни пошта саягыны федерал Управленийсы жууадыла. Телефонны: 76-01-21 Газетини ронизация сатыу ююн КМР-ни пошта саягыны федерал обществосу жууадыла. Телефонны: 42-69-34 Газет жылдык, юч кере чыгыла да – гөефери, орч, шабат кондесе.	Номерте графика керс 19 00 саягъатда кыюл салында. 20 00 саягъатда кыюл салынганды. <b>ГАЗЕТНИ НОМЕРНИ ЧЫГАРГАНЛА:</b> Байсаланы Марзият – дежурный редактор. Кучукуланы Сафият. Керттечулары Зулифия – жууалы редакторлары орунбасарлары. Текляны Валентина (1,2-чы бет), Зетеланы Лида (3-чы бет), Ахматланы Лоузла (4-чы бет) – корректорла. Тиражы 1785 экз. Заказ № 850 Багысча 10 омон.	<b>РЕДАКЦИЯНЫ ЭМ ИЗАТЛЕТИЛЕН АДРЕСИ:</b> 360000, Нальчик шахар, Ленин аты пр-секст. 5 электрон почта: elbor_50@mail.ru
--	---	--	---	--	--